



**И.РАЗЗАКОВ атындагы  
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК  
ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ**

**КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. И. РАЗЗАКОВА**

## **Б У Й Р У К П Р И К А З**

« 30 » апрель 2020ж.

Бишкек ш.

№ 40

«Күндүзгү окуу формасындагы студенттер үчүн  
жазгы сынактык сессияны өткөрүү жөнүндө»

2019-2020-о.ж. күндүзгү окуу формасы боюнча студенттер үчүн жазгы  
сынактык сессияны натыйжалуу уюштуруу жана өткөрүү максатында **буйрук**  
**берем:**

1. Сынактык сессия КМТУда сынактык сессияны өткөрүнүн Регламентине,  
2019-2020-о.ж. Академиялык календарына, ошондой эле өзгөчө кырдаал/өзгөчө абал  
шарттарында 2019-2020-о.ж. окуу процессинин жазгы семестрин уюштуруу жана  
күндөлүк көзөмөлдөө менен аралык аттестациялоону жүргүзүү боюнча Убактылуу  
нускамага ылайык окутуунун күндүзгү формасындагы студенттер үчүн (1-3-  
курстар) жазгы сынактык сессия **2020-ж. 18-майынан 30-майына** чейин  
уюштурулуп, өткөрүлсүн.

### **2. Факультеттердин декандары, институт жана филиалдардын директорлору:**

- сынактарды кабыл алуунун эрежелерин өзгөчө көзөмөлгө алып, терс  
көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча иш-чараларды жүргүзүшсүн;
- окуу программаларын толук аткарган, сабактарга калтырбай катышкан  
жана окуу төлөмдөрү төлөнгөн студенттерге сынактык сессияны тапшырууга  
уруксат берилсин;
- студенттердин сынактарга катышууларын көзөмөлгө алышсын;
- кафедра башчылары менен окутуучуларга сынактык ведомосторду  
университеттин маалыматтык системи программасынын негизинде гана жүргүзүүнү  
жана деканаттарга **2020-ж. 6-июнуна** чейин тапшырууну милдеттендиришсин;
- «FX» и «I» балл алган студенттер үчүн балл топтоо жана сабактарды  
кайрадан тапшыруу графиктери **2020-ж. 30-майына** чейин түзүлүп, сабактарды  
кайрадан тапшыруу жана балл топтоо **2020-ж. 1-июнунан 28-июнуна** чейин  
өткөрүлсүн.
- сынактык сессияны талдоо жана көзөмөлгө алуу, ошондой эле келише  
албастык кырдаал жаралганда, аны ыкчам чечүү үчүн декан/директор, анын орун  
басары, окуу-усулдук кеңештин мүчөсү жана кафедра башчысынан турган комиссия  
түзүлүп, окутуучулар тарабынан тартип бузуулар болгон учурда маселени ыкчам  
карап, административдик чара колдонууга документтерди ректоратка берсин;
- жазгы сынактык сессиянын жыйынтыгы №8 формасы боюнча окуу  
бөлүмүнө (Алыбаева Г. Дж.) 2020-ж. 7-июнуна чейин тапшырылсын.

### 3. Кафедра башчылары:

- өзгөчө кырдаал/өзгөчө абал шарттарында 2019-2020-о.ж. окуу процессинин жазгы семестрин уюштуруу жана күндөлүк көзөмөлдөө менен аралык аттестациялоону жүргүзүү боюнча Убактылуу нускамага жана КМТУда сынактык сессияны өткөрүнүн Регламентине ылайык сынактык сессияны өткөрүү процедурасы жана сынактарды кабыл алуу эрежелери менен окутуучуларды тааныштырып жана милдеттүү түрдө аткарылышын камсыздоо боюнча кафедранын отурумун өткөрүшсүн;

- сынактык сессиянын жазгы жана жайкы семестрлердинде видеоконференц байланышты колдонуу менен академиялык карыздарды жоюу, зачет жана курстук иштерди (долбоорлорду) кабыл алуу жана кошумча сабактарды өткөрүү боюнча кафедранын бардык окутуучуларынын иштөө графиги түзүлсүн;

- студенттердин билимин баалоодо окутуучулар тарабынан субъективдүү факторлорду жоюу максатында сынактарды комиссия менен кабыл алууну (2 окутуучу) иш жүзүнө ашырылсын;

- сынактарды бекитилген ырааттамалардан сырткары кабыл алууга тыюу салынсын;

- студенттердин жайкы практикасын жетектөөчү окутуучуларга эмгек өрүү берүү боюнча уюштуруучулук-даярдык иштер жүргүзүлсүн.

### 4. СТОТИД жана жаштар иштери боюнча комитети:

- сынактык сессиянын жүрүшүн байкоо жана окутуучулар тарабынан сынак эрежелерин бузууларын кабарлоо үчүн студенттер менен кербайланыш түзүүнү камсыздашсын;

- университеттин коррупцияга каршы комиссиясы менен биргеликте студенттерден түшкөн каттар менен арыздардын анализин жүргүзүп, жыйынтыгы боюнча Ректордук кеңеште маалымат берсин.

### 5. Берилген буйрукту көзөмөлдөө ишин өзүмө калтырам.

Ректор


М. Дж. Джаманбаев

МАКУЛДАШЫЛДЫ:

ОИ боюнча проректор

М. К. Чыныбаев

Окуу бөлүмүнүн башчысы



Ж. Д. Сыдыков

УИБ башчысы

А. Ж. Исраилов